

Кыргыз Республикасынын
аймагында ломбарддардын
ишин уюштурууга карата
минималдуу талаптар
жөнүндө жобого
4-тиркеме

**Зайым келишими боюнча жылдык натыйжалуу
пайыздык ставканы эсептөө
эрежелери**

1. Жалпы жоболор

1. Ушул Зайым келишими боюнча жылдык натыйжалуу пайыздык ставканы эсептөө эрежелери (мындан ары – Эрежелер) зайымчы – жеке жак менен түзүлгөн зайым келишими боюнча сый акылардын жылдык натыйжалуу ставкасын эсептөө тартибин белгилейт.

Зайымдын жылдык пайыздык натыйжалуу ставкасы – Эрежелерге ылайык эсептелүүчү, зайым келишими боюнча ишенимдүү, жылдык, натыйжалуу, салыштырып эсептелген (реалдуу наркы) пайыздык ставка.

2. Жылдык натыйжалуу пайыздык ставка зайым келишиминде көрсөтүлөт.

3. Жылдык натыйжалуу пайыздык ставканы эсептөө төмөнкүдөй жүргүзүлөт:

1) зайым келишими түзүлгөн датага;
2) зайым келишимине кошумча макулдашууну түзүү аркылуу зайым келишимине зайымчынын акчалай милдеттенмелеринин суммасын (өлчөмүн) жана (же) аларды төлөө мөөнөттөрүн өзгөртүүгө алып келүүчү өзгөртүүлөр жана (же) толуктоолор киргизилген учурда.

4. Зайым келишиминде каралган учурларда пайыздык ставкалардын өзгөрүүлөрүн кошкондо, зайым келишимине кошумча макулдашууну түзүү аркылуу зайым келишимине зайымчынын акчалай милдеттенмелеринин суммасын (өлчөмүн) жана (же) аларды төлөө мөөнөттөрүн өзгөртүүгө алып келүүчү өзгөртүүлөр жана (же) толуктоолор киргизилген учурда, зайым келишими боюнча жылдык натыйжалуу пайыздык ставка зайым берүүчү тарабынан зайымды жабуу датасына карата калган мөөнөттөгү негизги карыздын калдыгынын негизинде эсептелет, бул датадан тартып зайым келишиминин, зайымчы төлөөгө тийиш болгон комиссиялардын жана башка төлөмдөрдүн шарттары өзгөртүлөт жана алар зайым келишимине кошумча макулдашууда көрсөтүлөт.

2. Жылдык натыйжалуу пайыздык ставканы эсептөө

5. Зайым келишими боюнча жылдык натыйжалуу пайыздык ставка төмөнкү барабардык аркылуу эсептелет:

$$\sum_{j=1}^n \frac{S_j}{(1 + APR)^{t_j/365}} = \sum_{i=1}^m \frac{P_i}{(1 + APR)^{t_i/365}}$$

мында:

n – зайымчынын акыркы төлөөсүнүн катар номери;

j – зайымчыга төлөөнүн катар номери;

S_j – зайымчыга j -ошол төлөөнүн суммасы;

APR – зайымдын жылдык натыйжалуу пайыздык ставкасы;

t_j – зайымды берген күндөн тартып зайымчыга j -ошол төлөө учуруна чейинки мезгил (күн менен);

m – зайымчынын акыркы төлөмүнүн катар номери;

i – зайымчынын төлөмүнүн катар номери;

P_i – зайымчынын i -ошол төлөмүнүн суммасы;

t_i – зайымды берген күндөн тартып зайымчыга i -ошол төлөм учуруна чейинки мезгил (күн менен).

6. Зайым келишими боюнча жылдык натыйжалуу пайыздык ставканы эсептөөгө зайымчынын негизги карыз жана кошуп эсептелген пайыздар боюнча бардык төлөмдөрү, ошондой эле зайым келишими колдонулган бүткүл мезгилдеги зайымчынын комиссиялары жана башка төлөмдөрү киргизилет.

7. Зайым келишими боюнча зайымдын суммаларын кайтарып берүү жана (же) сый акыларды төлөө милдеттенмелерин бузуу үчүн төлөнгөн айып төлөм (айып пул, туум) зайым келишими боюнча жылдык натыйжалуу пайыздык ставканы эсептөөгө кирбейт.

8. Зайымчынын зайым берүүчүгө төлөөлөрү жана зайым берүүчүнүн зайымчыга төлөөлөрү алар иш жүзүндө жүргүзүлгөн датада, кийинкилери – төлөөлөрдүн графиги (бар болсо) боюнча эске алынат.

9. Эгерде жылдык натыйжалуу пайыздык ставканы эсептөөдө алынган сан бир ондук белгиден ашса, ал төмөнкүдөй онунчу үлүшкө чейин тегеректелүүгө тийиш:

1) эгерде жүзүнчү үлүш 5тен көп же ага барабар болсо, онунчу үлүш 1ге көбөйөт, андан кийинки бардык белгилер алып салынат;

2) эгерде жүзүнчү үлүш 5тен аз болсо, онунчу үлүш өзгөрүүсүз калат, андан кийинки бардык белгилер алып салынат.